

"Мбанк" ачык акционердик коому

2026-жылдын 2-чейреги боюнча маалыматты ачыкка чыгаруу отчету

2019-жылдын 30-октябрындагы № 2019-П-12/54-4-(НПА) "Коммерциялык банктын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу талаптары жөнүндө жобого" ылайык даярдалган.

- 1) экономикалык ченемдердин сакталышын жана банктын финансылык көрсөткүчтөрүн ачыкка чыгаруу боюнча сереп

1-таблица. Экономикалык ченемдер жана финансылык көрсөткүчтөр

№ п/п	Экономикалык ченемдер жана финансылык көрсөткүчтөр	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025	30.09.2025	30.06.2025	Ченем дин белгиленген мааниси
1	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал	20,190,659	21,178,652	14,036,228	14,273,091	14,473,091	
2	Биринчи деңгээлдеги капитал	20,190,659	21,178,652	14,036,228	14,273,091	14,473,091	
3	Таза жалпы капитал (ТЖК)	24,872,808	24,371,522	22,433,792	20,602,587	19,107,609	
4	Тобокелдик боюнча салмакталган активдер, миң сом	115,910,245	114,697,113	106,608,848	94,222,105	87,875,260	
Активдерди таразалоого негизделген капиталдын адекваттуулук коэффициенттери							
Бул пункт боюнча маалымат "Мбанк" ААКынын сайтында жайгаштырылган. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндөгү маалымат: https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf							
Кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү							
10	Орточо пайыздык киреше/орточо жылдык активдер	12.4%	12.4%	12.1%	12.0%	11.5%	
11	Жалпы пайыздык чыгым/орточо жылдык активдер	4.5%	4.5%	3.6%	3.4%	3.2%	
12	Операциялык киреше/жылдык орточо активдер	7.0%	6.8%	8.9%	9.2%	9.6%	
13	Таза киреше маржасы	10.0%	9.9%	11.3%	11.6%	12.1%	
Активдердин сапаты							
14	Классификацияланган насыя/Бардык насыялар	5,62%	4.34%	2.80%	4.57%	4.11%	
15	РППУ/Бардык насыялар	5.95%	5.09%	4.52%	4.44%	4.20%	

16	Чет өлкөлүк валютадагы насыялар/Бардык насыялар	4.32%	4.10%	4.41%	2.90%	2.92%	
17	Насыялык портфель (мезгилдин аягында, миң сом)	106,025,882	98,714,604	90,311,546	81,398,567	69,892,019.9	
Ликвиддүүлүк							
18	Ликвиддүүлүк коэффициенти КЗ.1	61.3%	61.6%	56,4%	54.2%	56.5%	45% дан кем эмес
19	Ликвиддүү активдер/Жалпы активдер	37.54%	37.12%	35.10%	34.72%	37.08%	45% дан кем эмес
20	Бир карыз алуучуга же банкка тиешеси жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна максималдуу тобокелдик суммасы (К1.1)	3.6%	4,0%	4,0%	3,4%	3.8%	20% дан ашпаган
21	Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулар тобуна максималдуу тобокелдик өлчөмү (К1.2)	1.4%	1.3%	1.8%	0.1%	0.0%	20% дан ашпаган
22	Банкка тиешеси жок банктар аралык жайгаштыруулар боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмү (К1.3)	1.9%	4.4%	1.2%	3.7%	0.8%	30% дан ашпаган
23	Банкка байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча максималдуу тобокелдик өлчөмү (К1.4)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20% дан ашпаган
24	Узак ачык валюта позицияларынын суммалык өлчөмү боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.2)	0	0	0	0	0	10%
25	Кыска ачык валюта позицияларынын суммалык өлчөмү боюнча бузуу	0	0	0	0	0	10%

	күндөрүнүн саны (К4.3)						
26	Узак ачык валюта позицияларынын суммалык өлчөмү боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.2)	0	0	0	0	0	10%
27	Кыска ачык валюталык позициялардын суммалык өлчөмү боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.3)	0	0	0	0	0	10%

- 2) банктын Директорлор кеңеши, Башкармалыгы, банктын акцияларынын 5 (беш) пайыздан ашык үлүшүнө ээ болгон акционерлери жана бенефициардык ээлери тууралуу маалымат

Таблица 2. Директорлор кеңеши жөнүндө маалымат Башкармалык, акционерлер жана бенефициардык менчик ээлери

№ П/П	Директорлор кеңешинин мүчөлөрү	Дайындалган күнү*
1	Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич	15/01/2025
2	Кыргызбаева Асель Жекшенбековна	28/03/2025
3	Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич	31/03/2023
4	Оморкулов Азизбек Пазылбаевич	14/01/2025
5	Абдрашев Нургазы Акунжанович	28/03/2025
	Башкарма мүчөлөрү	Дайындалган күнү*
1	Ишенбаев Максатбек Бейшенбекович	15/01/2025
2	Суранаев Кайратбек Джумгалбекович	18/04/2024
3	Торалиев Марат Тынчтыкбекович	29/05/2025
4	Фоменко Сергей Александрович	16/05/2024
5	Райынбекова Миргуль Бейшеналиевна	03/10/2024
6	Огонбаева Кайыргуль Шабдановна	10/04/2025
7	Измуханов Адал Базарханович	29/01/2026
	Чыгарылган акционердик капиталдын 5% дан ашыгына ээлик кылган акционерлердин тизмеси	% үлүшү
1	Бабанов Өмүрбек Токтогулович	97.9699%
	Акциялардын 5% дан ашык үлүшүн түздөн-түз жана кыйыр түрдө ээлик кылган адамдардын фамилиялары көрсөтүлгөн банктын бенефициарларынын тизмеси	% үлүшү
1	Бабанов Өмүрбек Токтогулович	97.9699%

* Акционерлердин чогулушу тарабынан шайланган күн

** Директорлор кеңеши тарабынан дайындалган күн

3) Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капитал жетиштүүлүгүн (адекваттуулугун) аныктоо боюнча нускамага тиркемеге ылайык капиталдын түзүмү, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен бекитилген, төмөндөгү таблицада келтирилген:

Макалалар	Сумма, миң сом	
	30.06.2026	31.03.2026
Биринчи деңгээлдеги капитал		
Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал		
Жөнөкөй акциялар	18,796,729	13,537,596
Артыкчылыктуу, кумулятивдик эмес акциялар (Базалык биринчи деңгээлдеги капиталга кошууга жарамдуу).		
Номиналдан жогору салынган капитал		
Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн резервдер		
Мурунку жылдардагы бөлүштүрүлбөгөн пайда (жоготуулар)	2,941,753	8,558,145
(-) Учурдагы жылдын жоготуулары		
(-) Материалдык эмес активдер	1,547,823	917,089
(-) Башка консолидацияланбаган банктарга жана финансы-кредиттик уюмдарга, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга (акциялар же капиталга катышуу түрүндө) инвестициялар		
(-) Кийинкиге калтырылган салык активдери		
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жалпы суммасы		
Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал		
Жеке жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал	0	0
Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталдын критерийлерине жооп берген, бирок Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталга жарактуу болбогон артыкчылыктуу акциялар	0	0
Башка капиталдык инструменттер: мөөнөтсүз субординацияланган карыз	0	0
(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги Кошумча капиталына жана финансылык-кредиттик жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер бар болсо)	0	0
Жалпы Биринчи деңгээлдеги Кошумча капитал	0	0
Жалпы Биринчи деңгээлдеги капитал	20,190,659	21,178,652
Экинчи деңгээлдеги капитал		
Ушул жылдын кирешеси	3,177,700	1,718,521
Жалпы резервдер (кошууга жарамдуу):	1,503,463	1,474,163
а) потенциалдуу жоготууларды жана зыяндарды жабууга арналган "жалпы" резервдер;		
б) насыялардан башка активдерден келип чыккан потенциалдуу жоготууларды жана зыяндарды жабууга арналган "жалпы" резервдер		

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резервдер	0	0
Консолидациялоодо чет элдик валютаны кайра эсептөө боюнча резервдер	0	0
Кирешени теңдештирүү боюнча резерв	986	185
Инвестициялардагы тобокелдиктерди жабуу боюнча резерв	0	0
Улуттук банк тарабынан Экинчи деңгээлдеги Капиталга кошууга бекитилген капиталдын жана карыздык инструменттердин бөлүгү	0	0
Экинчи деңгээлдеги Капиталга киргизилген акциялардын сатуу баасы менен (Биринчи деңгээлдеги Капиталга киргизилбеген) аларды чыгаруунун жыйынтыгы боюнча номиналдык наркынын ортосундагы айырма	0	0
(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги Капиталына инвестициялар жана финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталы (эгер колдонулса)	0	0
Экинчи деңгээлдеги Капиталдын жалпы суммасы	4,682,149	3,192,869
Таза жалпы капиталдын жалпы суммасы	24,872,808	24,371,522

"Маанилүү фактылар тууралуу маалымат жана акционерлердин кезексиз жалпы чогулушунун чечими «Мбанк» ААКынын сайтында жайгаштырылган. Финансылык отчеттуулукка №1 тиркеме."

https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf

4) тармактык насыя структурасы

3-таблица. Кардарлардын насыяларынын тармактык бөлүштүрүлүшү

№ П/П	Кардарлардын тармактык насыя бөлүштүрүлүшү, миң сом,	30.06.2026	31.03.2026
1	Насыялар жана финансылык ижара, жалпысынан	106,025,882	98,714, 604
	анын ичинде:		
2	өнөр жай насыялары	929 341	887 960
3	айыл чарба, сактоо жана кайра иштетүү насыялары	3,201,297	3,118, 103
4	соода жана тейлөө насыялары	3,678,111	2,743,799
5	курулуш насыялары	501,839	444 815
6	ипотека	4,664,069	4,623,936
7	керектөө насыялары	81,850,431	76,486,551
8	башка насыялар	11,200,794	10,409,441

5) Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарынын талаптары менен Улуттук банктын эсепке алуу талаптарынын ортосундагы айырмачылыктар боюнча түшүндүрмөлөр, анын ичинде сандык маалыматтардагы айырмачылыктарды көрсөтүү менен.

Банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына жана Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттарына (МСФО) ылайык эсепке алууну жүргүзөт. КРУБ талаптары МСФО талаптарынан активдердин наркынын төмөндөшү боюнча резервди баалоо, ошондой эле кардарлардын мөөнөтү өткөн насыялары боюнча пайыздык кирешени таануу жагынан айырмаланат, бул эсепке алууда төмөнкүдөй айырмачылыктарды жаратат:

	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025
Кардарларга берилген насыялар жана башка активдер боюнча нарксызданууга регулятивдик резервдер (РППУ) КРУБдун талаптарына ылайык	6 668 519	5 309 583	4 249 816
Кардарларга берилген насыялар жана башка активдер боюнча күтүлгөн насыялык жоготуулар (КНЖ) МСФО 9 талаптарына ылайык	5 106 548	3 910 430	2 916 337
Бөлүштүрүлбөгөн киреше КРУБдун талаптарына ылайык	6 119 453	10 276 666	8 558 145
Бөлүштүрүлбөгөн киреше МСФО талаптарына ылайык	7 099 970	11 189 761	9 349 347
КРУБдун талаптарына ылайык мезгил ичиндеги таза киреше	3 177 700	1 718 521	7 012 186
МСФО талаптарына ылайык мезгил ичиндеги таза киреше	3 367 016	1 832 101	7 466 411
Кардарларга берилген насыялар жана каржылоо КРУБдун талаптарына ылайык	107 405 344	99 977 829	91 410 953
Кардарларга берилген насыялар жана каржылоо МСФО талаптарына ылайык	107 511 880	100 041 102	91 517 490
Башка активдер КРУБдун талаптарына ылайык	9 611 140	7 138 847	8 526 828
Башка активдер МСФО талаптарына ылайык	9 611 140	7 138 847	8 526 828
Башка милдеттенмелер КРУБдун талаптарына ылайык	8 099 327	6 959 704	10 389 775
Башка милдеттенмелер МСФО талаптарына ылайык	8 361 920	7 149 677	10 442 639

Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарынын талаптары менен Улуттук банктын эсепке алуу талаптарынын ортосундагы айырмачылыктар боюнча толук маалымат "Мбанк" ААКынын сайтында каржылык отчеттуулукка шилтеме аркылуу жайгаштырылган:

https://mbank.kg/media/about/finance/%D1%84%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2025.pdf

Активдардын наркынын төмөндөшүнө резерв

Кардарлардын насыяларынын наркынын төмөндөшү үчүн резервди баалоо, 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген («Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулар менен чыгымдарды жабуу үчүн резервдерге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобосу, акыркы редакциясы 2025-жылдын 18-июнунда), жана 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен бекитилген («Белгилүү критерийлерге жооп берген насыяларды атайын классификациялоону колдонуу тартиби» жобосу, акыркы редакциясы 2025-жылдын 19-мартында) КР УБ талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

Банк МСФО (IFRS) 9 «Финансылык инструменттер» талаптарына ылайык күтүлгөн насыялык жоготууларды тааныйт жана эсептейт. КНЖ баалоосу финансылык инструменттер боюнча жакынкы 12 ай ичинде же алардын бүткүл мөөнөтүндө күтүлгөн жоготууларды, насыялык тобокелдиктин деңгээлине жараша эске алган моделге негизделет.

Моделди колдонуу кесипкөйлүк баалоону талап кылат жана төмөнкү негизги элементтерди камтыйт:

- Дефолт белгилерин баалоо, анын ичинде сандык критерийлерди (мисалы, 90 күндөн ашык кечиктирүү ж.б.) жана карыз алуучунун финансылык абалынын начарлашынын сапаттык белгилерин;
- Активди жоготууларды эсепке алуунун 1-стадиясынан 2-стадиясына которууга таасир этүүчү насыялык тобокелдиктин олуттуу жогорулашын (НТОЖ) аныктоо;
- Активдерди стадиялар боюнча классификациялоо:
 - 1-стадия - НТОЖ белгилери жок активдер (КНЖ 12 ай үчүн эсептелет);
 - 2-стадия - НТОЖ бар активдер (КНЖ колдонуу мөөнөтүнүн ичинде эсептелет);
 - 3-стадия - дефолт белгилери бар активдер;
- Моделдин негизги параметрлерин колдонуу - дефолттун ыктымалдуулугу (PD), дефолт учурундагы карыздын көлөмү (EAD), дефолт учурундагы жоготуулар (LGD) жана эффективдүү пайыздык чен түрүндөгү дисконттоо чендери;
- Тобокелдиктери бирдей мүнөздөмөлөргө ээ болгон портфелдер үчүн жамааттык негизде баалоо колдонулат (керектөөчү насыялар; чакан жана орто бизнес насыялары; корпоративдик насыялар; ипотекалык насыялар; принциптер боюнча керектөөчү каржылоо; ислам принциптери боюнча; ислам принциптери боюнча ипотекалык каржылоо; ислам принциптери боюнча корпоративдик каржылоо);
- Сатып алынган же насыялык жактан начарлаган (мындан ары - «ПСКО») деп классификацияланган финансылык активдер, баштапкы таанылгандан бери карыз алуучунун насыялык тобокелдигинин олуттуу өсүшүнүн бар экендигине жараша, бир же эки башка мезгил ичинде дефолт тобокелдигинин негизинде бааланат.
- Экономикалык кырдаалдын ар кандай сценарийлерине негизделген, алардын ыктымалдуу баалоосун эске алуу менен, болжолдук маалыматтарды камтуу. Моделде колдонулган болжолдуу макроэкономикалык өзгөрмөлөр макроэкономикалык регрессиянын жана алардын дефолт жана жоготуу

деңгээлдеринин өзгөрүшүн түшүндүрүү жөндөмдүүлүгүн талдоонун натыйжалары боюнча каралышы мүмкүн.

Таза пайыздык киреше

Кардарларга берилген мөөнөтү өткөн насыялар боюнча пайыздык киреше КР УБдун 2004-жылдын 28-апрелиндеги №11/2 токтому менен бекитилген (акыркы редакциясы 2024-жылдын 17-январындагы) "Пайыздык кирешени эсепке албоо статусун берүү тартиби" талаптарына ылайык таанылат.

МСФО (IFRS) 9 «Финансылык инструменттер» стандартынын талаптарына ылайык, пайыздык кирешелер жана чыгашалар насыялык жактан начарлабаган финансылык активдердин таза баланстык наркына эффективдүү пайыздык ченди колдонуу аркылуу эсептелет. Насыялык жактан начарлаган финансылык актив болгон учурда, пайыздык киреше мындай активдин таза амортизацияланган наркына колдонулган эффективдүү пайыздык чендин негизинде эсептелет. Эгерде финансылык актив дефолттон чыкса же мындан ары насыялык жактан начарлабаса, Банк пайыздык кирешени таза наркынын негизинде эсептөөгө кайтып келет.

Башкарманын төрагасы

Ишенбаев М.Б

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б